

ЧАКАН МЕНЕН ОРТО БИЗНЕСТИ КОЛДОО ЖАНА ӨНҮКТҮРҮҮ



Бул чыгарылышта:

- Чакан менен орто бизнести колдоо жана өнүктүрүү
- Микрокредиттик уюмдардын долбоорлору
- 2010-2017 жылдар аралыгындагы социалдык-экономикалык өсүш көрсөткүчтөрү
- Кредиттик процесстин механизмдери

«Кумтөр Голд Компани» ЖАКу тарабынан социалдык долбоорлорду каржылоо багыттарынын бири бул чакан менен орто бизнести колдоо жана өнүктүрүү. Туруктуу өнүгүү стратегиясын ишке ашыруу максатында, КГК көп жылдан бери Жети-Өгүз, Тоң жана Балыкчы тургундары үчүн микрокаржылоо программасын жүзөгө ашыруу үчүн каражат бөлүп келүүдө.

МААНИЛҮҮ!

Кредиттер айыл чарба жана мал чарбачылыкты колдоого, жана ошондой эле өндүрүш менен тейлөө чөйрөсүн өнүктүрүүгө берилет

Микрокредиттик уюмдардын иши 2006-жылы «Жети-Өгүз» МКАин ачылышынан башталган. Тоң районунда МКА 2011-жылы, ал эми Балыкчыдагы агенттик 2012 жылы ачылган. КГК бул үч МКАнын тең уюмдаштыруучусу жана алардын ишмердүүлүгүн байкоочу кеңештердин квартал сайын өтүүчү отурумдары аркылуу жөнгө салып турат.



МИКРОКРЕДИТТИК АГЕНТТИКТЕРДИН ДОЛБООРЛОРУ

МКА КФнун кредиттик политикасынын негизги максаты бул кичи насыялар аркылуу калкка кредиттик тейлөөлөрдү жеткиликтүү кылуу менен алардын коомдук жана экономикалык абалын жогорулатуу, жергиликтүү коомчулуктун жашоо деңгээлин жакшыртуу, жакырчылыкты жоюу, жеке ишмердикти өнүктүрүү, айыл чарба, кайра иштетүү жана башка өндүрүштү өнүктүрүү үчүн ылайыктуу инфраструктураны түзүү.

ЖЕТИ-ӨГҮЗ РАЙОНУ:

• Багбанчылыкты өнүктүрүү



Ак-терек айылында мөмө-жемиштердин көчөттөрүн сатуу долбоору жүзөгө ашырылууда. Бул 3000 көчөттүк питомникти бизнести өнүктүрүү үчүн кредит алышкан ишкерлердин тобу башкарып келишет. Ошондой эле айылдын үч тургуну туруктуу жумуш менен камсыздалган.

ТОҢ РАЙОНУ:

• Техникалык тейлөө станциясы



Райондук борбордон тышкары жайгашкан Тоң айылдарынын жергиликтүү тургундары учун автоунааларын тейлөө жайы өтө зарыл болуп турган. Ошол себептен, «Тоң-Финанс» МКАнын насыя алуучусу керектүү жабдуу сатып алып техникалык тейлөө станциясын ачуу үчүн кредит алууну чечкен.

• Конок үйү



МКА «Тоң Финанс» тарабынан берилген кредиттин аркасы менен Тоң районунда көлдүн жээгинде боз үйлөрдөн турган конок үйү ачылды. Бул жерге келген туристерди кадимки көчмөндөрдөй тосуп алышат – боз үйлөрдө жайгаштырышып, улуттук даамдарды ооз тийгизишип, б.а. элибиздин маданияты менен тааныштырышат.

БАЛЫКЧИ:

• Техника жана аксессуарлар дүкөнү



Балыкчы шаарында ушундай сыяктуу техника, уюлдук телефон, гаджеттер жана аксессуарлар сатылган ири дүкөн жок болчу. Жергиликтүү тургундар аларды сатып алуу үчүн баш калаага барганга туура келчү, бирок эми керектүү товарларды Балыкчынын өзүнөн эле сатып алганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул долбоордун алкагында үч жумуш орду түзүлдү.

• Жемиш багы



Балыкчынын четинде жеке имшер 3 000ге жакын абрикос көчөтүн отургузду. Келечекте ал өндүрүлгөн жемиштерин жакынкы чет өлкөлөргө экспорттоону пландаштырууда.

Азыркы кредиттик политикага ылайык, МКА 50 000ден 500 000 сомго чейинки кредитти 4 жылга чейинки мөөнөткө берет.

- Айыл чарба жана мал чарбачылык жаатындагы долбоорлорду жылына 10% менен каржылоо.
- Башка экономикалык долбоорлор жылына 12% менен каржыланат.

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана МКАнын ички жоболоруна ылайык, төмөнкүлөргө кредиттер берилбейт:

- саясий партияларга
- диний уюмдарга
- террористтик уюмдарга
- жеке адамдарга:

- кредиттик таржымалы терс болгон учурда
- башка финансылык-кредиттик мекемелерде төлөнбөгөн карыздары бар болгон учурда



0312 90 07 07




www.kumtor.kg




info@kumtor.com

2010-2017 ЖЫЛДАР АРАЛЫГЫНДАГЫ СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК ӨСҮШ КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ


 Жыл аягындагы кредиттик портфель, млн сом.




 Берилген кредиттердин жалпы суммасы, млн сом.




 Берилген кредиттердин саны




 Берилген кредиттердин кайтарымдуулугу, %




 Орточо пайыздык өлчөм




 МКАнын кызматкерлеринин саны



 МКАнын долбоорлору менен түзүлгөн жумуш ордулары



 Мамлекеттик бюджетке төлөнүүчү бардык милдеттүү төлөмдөр




2006-2010 2010-2012 2012-2017



0312 90 07 07



www.kumtor.kg



info@kumtor.com

КРЕДИТТИК ПРОЦЕССТИН МЕХАНИЗМИ



АРЫЗДАРДЫ КАБЫЛ АЛУУ ЖАНА КРЕДИТ АЛУУ КРИТЕРИЙЛЕРИ

1. Кредит алууга потенциалдуу талапкер башка ФКМ же банктардан кредит албаган 20 жаштан 65 жашка чейинки Жети-Өгүз, Тоң райондорунун же Балыкчы шаарынын тургуну болушу керек.
2. МКА офистерине келип арыздарды каттоо журналына катталышы керек.
3. МКАнын адистери талапкерлердин кезеги келгенде алар менен байланышат жана керектүү документтерди чогултуу процессин башташат. Кезекте туруу мөөнөтү орто эсеп менен эки айды түзөт.



КРЕДИТТИК АРЫЗДЫ БААМДОО ПРОЦЕССИ

4. Адистер арыздын экспертизасын жүргүзүшүп, барымтага (залог) коюлган мүлктү баалашат. Баардык керектүү иш-кагаздары бар болсо, МКАнын адистери насыя алуучуга бизнес-план түзүүгө жардам беришет жана өздөрүнүн корутундуларын даярдашат.
5. Кредиттик адистер арыздарды Кредиттик комитеттин кароосуна чыгарышат.



КРЕДИТТИ ЖАКТЫРУУ ЖАНА ЮРИДИКАЛЫК КАТТООСУ

- 6.1. Арыз Кредиттик комитет тарабынан жактырылган соң, насыя алуучу кредиттик келишимге, барымтаны камсыз кылуу келишимине кол коет, жана ошондой эле мамлекеттик каттоо органдарынан каттоодон өткөндөн соң талап кылган каражатты колуна алат.



КАБЫЛ АЛБОО

- 6.2. Арыз кабыл алынбаган учурда МКА беш иш күндүн ичинде себептери көрсөтүлгөн билдирүү жиберет.



БЕРИЛГЕН КРЕДИТТЕРГЕ КӨЗӨМӨЛ ЖҮРГҮЗҮҮ ЖАНА КАЙТАРЫП АЛУУ

7. Кредит берилгенден кийин 30 күндөн ичинде МКАнын кредиттик адистери кредиттик каражаттын максаттуу жумшалушун көзөмөлдөшүп, тастыктаган иш-кагаздарын алышат.
- 7.1. Берилген кредит максаттуу эмес колдонулган жана кредиттик келишимдин шарттарын такай бузуу учурунда, МКА берилген кредиттик каражатты мөөнөтүнөн эрте кайтарып алууга укуктуу.
8. Насыя алуучу кредиттик келишимдин шарттарына ылайык кредитти график менен төгүп турат, жана кредитти толук кайтарып берген учурда гана кайтадан кредит алууга талапкер болууга укуктуу.

БИШКЕК КЕҢСЕСИ
24 Ибраимов көч., 10-чу кабат, 720031
Кабылдама: 0312 90-07-07

БАЛЫКЧЫ МААЛЫМАТ БОРБОРУ
374 А Фрунзе көч., Телефон: 03944 4-00-13

КАРАКОЛДОГУ РЕГИОНАЛДЫК КЕҢСЕСИ
1 Г Карасаев көч.,
Телефон: 03922 4-39-04

ЖЕТИ-ӨГҮЗ МААЛЫМАТ БОРБОРУ
Раймамадминистрациясы, КЫЗЫЛ-СУУ

ТОҢ МААЛЫМАТ БОРБОРУ
Райондук мамлекеттик администрациясынын имараты (Акимучилик), 2-чи кабат, БӨКӨНБАЕВ